

росунун) жыйналышы; 3) Министрлер Советинин компетенциясынын айрым маселелерин Министрлер Советинин Төрагасынын жана анын орун басарларынын кароосун жана чечүүсүн"⁵. Белгилүү советтик администрациячы-окумуштуу В.М.Лазарев Министрлер Советинин ишин уюштуруу формаларын негизги жана жардамчы бөлүктөргө белген. "Натыйжада өкмөттүн мыйзамда белгиленген актылары кабыл алынган Министрлер Советинин ишин уюштуруунун негизги формаларына теменкулер кирет:

- Министрлер Советинин жыйналышы;
- Министрлер Советинин Президиумунун жана башка туруктуу органдарынын жыйналышы;
- Министрлер Советинин Төрагасынын жана анын орун басарларынын жекече төскөөчү иши.

Өкмөттүн ишин уюштуруунун жардамчы формалары төмөнкүлөр болуп саналат:

- Министрлер Советинин Төрагасындагы жана анын орун басарларындагы кеңештер;
- Министрлер Советинин жана Министрлер Советинин Президиумунун туруктуу жана убактылуу комиссияларынын жыйналышыны"⁶.

А.А.Атаевдин пикири боюнча "РФСРдин автономиялуу республикаларынын Министрлер Советинин практикалык ишин изилдөө анын төмөнкүдөй негизги формаларын бөлүүгө мүмкүндүк берет:

- а) Министрлер Советинин жыйналышы;
- б) Министрлер Советинин Президиумунун жыйналышы;
- в) Өкмөттүн компетенциясындагы маселелерди өкмөттүн төрагасы жана анын орун басарлары тарабынан кароо жана чечүү;
- г) Өкмөттүн компетенциясындагы айрым маселелерди (Министрлер Советинин чечимин талан кылбаган) өкмөттүн Аннaratты - Министрлер Советинин Иш Башкармалыгы тарабынан кароо жана чечүү⁷.

Натыйжада, калынтанган практикага ылайык жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өкмөттүн практикалык иши адатта төмөнкүдөй негизги уюштуруучулук формаларда жүзөгө ашырыла тургандыгын белгилей кетүү зарыл:

- Өкмөттүн жыйналыштары, алардын натыйжасында өкмөттүн компетенциясындагы тигил же бул маселелер боюнча өкмөттүн токтому кабыл алышат;
- Премьер-министрдин жана Вице-премьер министрлердин административдик иши, алардын натыйжасында өкмөттүн ишинин учурдагы оперативдүү маселелери боюнча жекече (административдик) мүнөздөгү тескемелер чыгарылат.

Албетте, өкмөттүн компетенциясындагы тигил же башка маселелер боюнча өкмөттүн токтомдору кабыл алынуучу жыйналыштары Кыргызстан өкмө-

түнүн ишинин негизги уюштуруучулук формасы болуп саналат. Бирок, Премьер-министр менен Вице-премьер министрлердин тескемелер чыгарууга алып келген административдик ишинен тышкары өкмөттүн ишин уюштуруунун кошумча формаларын да белгилей кетүү керек.

Өкмөттүн ишин уюштуруунун кошумча формалары деп төмөнкүлөрдү атоого болот:

- Премьер-министрдеги жана Вице-премьер-министрлердеги кеңешме;
- Убактылуу комиссиялардын жана жумушчу топторунун (өкмөттүк жана ведомстволор аралык координациялык жана кеңешме органдардын) жыйналыштары.

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ишинин уюштуруучулук формалары Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө" конституциялык мыйзамы жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Регламенти менен жөнгө салат менен жөнгө салынат.

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жыйналыштары зарылдыгына жараша, бирок айына бир жолудан кем эмес өткөрүлөт.

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жыйналыштарында министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, административдик ведомстволордун, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, аткаруу бийлигинин башка органдарынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, менчиктанган мамлекеттик улушуне ээ болгон уюмдардын жана ишканалардын отчеттору үзгүлтүксүз угулуп турат, алардын ишинин натыйжалары боюнча токтомдор кабыл алынат, кийин жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат.

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жыйналыштарында Кыргыз Республикасынын Премьер-министри төрагалык кылат. Кыргыз Республикасынын Премьер-министри жок болгондо төрагалык кылуучунун милдетин Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри нее Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министрлеринин бири аткарат.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьялары, Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын төрагасы, Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын төрагасы, Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жыйналыштарына катышууга укуктуу.

Эгерде анын мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүгү катышса, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жыйналышы укуктуу болот.

Өкмөттүн жыйналыштарында чечим өкмөт мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Добуштар тең болуп калган учурда Премьер-министр добуш берген чечим кабыл алынды деп эсептелет.

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жыйналыштарынын материалдары жана ал боюнча кабыл алынган чечимдер кызматтык маалыматтарга кирет, эгерде конституциялык жана башка мыйзамдар менен башкача аныкталбаса, аларды таратуунун тар-

⁵ Муксинов И.Ш. Совет Министров союзной республики, - Москва: Юридическая литература. 1969-ж. - 171 б.

⁶ Лазарев Б.М. Управленческие процедуры - Москва: Наука, 1988-ж. - 169 б.

⁷ Атаев А.А. Проблемы совершенствования организации деятельности (Совета Министров АССР и его аппарата - управделами Совмина) органов государственного управления. Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 1976-ж. - 344 б.

тиби Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Регламенти менен белгиленет.

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жыйналыштарды өткөрүү жана чечимдерди кабыл алуу тар-

тиби ушул статьянын жоболоруна ылайык Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Регламент менен белгиленет.

Рецензент: к.ю.н., доцент Базарбай уулу Эрлан